

И.Раззаков атандагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин  
 Электроника жана телекоммуникация институтунун  
 710200 - Маалымат системалары жана технологиялары даярдоо багытынын  
 “Телекоммуникациядагы маалымат системалары жана технологиялары” профили,  
 690300 Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары  
 даярдоо багытынын “Байланышты тейлөө жана кызмат көрсөтүүдөгү маалымат  
 коммуникациялык технологиялары” боюнча бүтүрүчүлөрдү аттестациялоо  
 Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын

## ОТЧЕТУ

2020-жылдын 20 –февралынан №24 буйругу менен бекитилген мамлекеттик  
 аттестациялоо комиссиянын курамы:

Комиссиянын төрагасы: Байзаков Асан Байзакович – Кыргыз Республикасынын  
 Улуттук илимдер академиясынын Математика  
 институтунун Колдонмо математика жана информатика  
 лабораториясынын башчысы, ф-м.и.д, профессор;  
 Комиссиянын төрагасынын Мендибаев Мелис Акылбекович - “НурТелеком”  
 орун басары ЖЧКнын Маалымат технологиялар дирекциясынын  
 бөлүмүнүн бизнес-аналитиги;  
 Комиссиянын мүчөлөрү: Каримова Г.Т. – “ТМСЖТ” кафедрасынын улук  
 окутуучусу;  
 Комиссиянын мүчөлөрү: Урманбетова К.Ш. – “ТМСЖТ” кафедрасынын улук  
 окутуучусу;  
 Комиссиянын секретары: Тойбаева Ж.Дж. – “ТМСЖТ” кафедрасынын  
 окутуучусу.

Электроника жана телекоммуникация институтунун 2020-жылдын 12-  
 мартындагы №08/6, 13-мартындагы №08/9, 1 июньдагы №38/16 буйруктарынын  
 негизинде Мамлекеттик экзаменге катышууга ИСТТ(б)-1-16, ИСТТдот-1-15,  
 ИТСУС(б)-1-16 окуу топторунун 36 студентине уруксат берилди.

Экзамендин жүрүшүндө студенттер төмөндөгүдөй билим деңгээлин  
 көрсөтүштү:

Группа	Студ. Жалпы саны	Бюд.	Конт.	Уруксат берилген	Уруксат берилбеген	Эң жакшы	Жакшы	Канааттандыра рлык	Канааттандыра рлык эмес
ИСТТ(б)-1-16	14	-	14	14	-	2	8	4	-
ИСТТдот-1-15	10	-	8	8	2	3	2	3	-
ИТСУС(б)-1-16	14	4	10	14	-	5	6	3	-
<b>Итого:</b>	<b>38</b>			<b>36</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

**Жалпы маалымат:**

Студенттердин жалпы саны – 38;

«Уруксат берилбеген» - 2;  
«Уруксат берилген» - 36;  
«Келген эмес» - 0.

Экзамендин жыйынтыгы төмөндөгүдөй:

«эң жакшы» деген баа - 10, же 27,7%;  
«жакшы» деген баа - 16, же 44,4%;  
«канааттандыарлык» деген баа – 10, же 27,7 %;  
«канааттандыарлык эмес» деген баа – 0.

Мамлекеттик экзаменге жалпысынан 36 студент катышып, анын ичинен жогорку билим берүү планын ийгиликтүү өздөштүргөн 36 студент аттестациядан өттү.

Даярдоо багыты боюнча мамлекеттик экзамендин программасы илим жана техниканын азыркы учурдагы талаптарына толук жооп берет, билим берүү программасынын багыттарынын актуалдуу маселелерин камтыйт.

Бүтүрүүчүлөр 710200 - “Маалымат системалары жана технологиялары”, 690300 - “Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары” багыттары боюнча тармактардын негизги багыттарын жана өнүгүү перспективасын жакшы билишет.

Бүтүрүүчүлөрдүн негизги билим берүү программасын өздөштүрүү жыйынтыгы алардын ээ болгон компетенциялары аркылуу, башкача айтканда алардын билимди колдонуу жөндөмдүүлүгү, кесиптик ишмердиктин маселелерине тиешелүү жеке сапаттары аркылуу аныкталды.

Студенттер окууну кесип боюнча практикалык ишмердик менен айкалыштыргандыгына байланыштуу алардын жетишээрлик деңгээлде профессионалдуулугу байкалды. Кесиптик окуу сабактары боюнча студенттердин билим денгээли жакшы.

Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын жумушун уюштуруу боюнча кемчилдиктер байкалган жок.

**МАКтын төрагасы**

**Байзаков А.Б.**